

ПЕЧЕРСА ВІРДЕЗИГ

Летоны—ВКП(б) Мылдінса Рајком да РІК
№ 27 | 1937 во | доныс
(386) | Март 22-д лун | 5 ур

Комсомольскій организаціяјас вожын сулалан могјас

Неважбы муніс ВЛКСМ Обком-
лон пленум, кытбыні відлавесіні
вопросас, кыз торја рајкомасы
да первічной организаціяјасын
піртчб олдом ВЛКСМ X-од сіезд
да ЦК II-д пленумын прімітбм ре-
шенијејасыс. Пленум сіз-жо сеңіс
донжалом, мыж тајб важнејшой ре-
шенијејасыс пропагандистской уж-
куна комсомольскій организаціяјасын,
торја-нін Сталинскій Конституції
да троцкістской „параллельной
центр“ вывса процесс материала
ужалыс томжоз побсын разяснајтом
олдом піртчбны вывті омбла.

Сувтоб могон рајони комсомольскій
организація вождь, пырыстом пыр
іспразітнын лезом пробелајас. Сталінскій
Конституція да јөзласын вождь
Сталін юртлыс доклад
велодомыс уна первічной организаціяны
муніс ічот актівностын, көні ковмас нубдын сіјөс выл поб
собраныејасын да пыдысаи велодом—
і політшколајасын дополни-
тельной занятиејас нубдомын.

ВЛКСМ рајком лон мог собраније-
јас нубдын індіны прровереній полі-
тическі развиітб да ідеологіческі вы-
державиій докладчикас. Практи-
кунты комсомолец да том јөз побсын нубдын вопросасын отве-
тас жетан рыт, Сталін юрт доклад
да Конституція куна, да сіз-
жо процесс вывса материала разяс-
најтомын, троцкістасын пек
контрреволюционій ужс разобра-
чајтом куна. Медым тајб гырыс
кык документс велодом под

вылын комсомольскій организація быд луня ужын юніс, по-
літка боксан сусміс да быд луня
ужын бості решітілій вермбмас.

ВЛКСМ Комі обком пленум вы-
лын Војыв Крајкомолса секретар
Рудых юрт аслас сорынын індіс,
мыж тајб документасыс—Сталін
юртлыс доклад да выл Сталинскій
Конституція требујтобы комсо-
мольскій организаціяјасыс, руко-
водітельјасыс політіческій біл-
тілест. Політіческій юс лунтог
ужавны оз позион вермас, коло ло-
ны білтілійбин, вірдны став факт-
јас выл, разоблачајтны троцкіст-
ской посљедышајас, кулацко-наци-
оналістической елементјас, коло
а兹ыны најос кызібы ез најо әеб-
сыны.

Тајб ыжыд фелбс нубдомыс
ітчб чорыд аскрітка паскодом-
код. Бостын кө торја первічной ком-
сомольскій организаціяјасын аскрі-
тка паскодома омбла, кыз Покча да
РІК-са организаціяјас, сіјө организа-
ціяјас, кытбын омбла паскодома
аскрітка, сенін ужыс муніс омбла,
сіз кө комсомольскій
организаціяјасын коло повтог кр-
тикунты, кыз ңекор став омбла уж-
асы комсомольскій организаціяјасы-
сас да рајкомлыс. Сомын тајб под
вылас вермас регидон рајони ком-
сомольскій организація піртны ол-
дом сіјө гырыс сувтобом могјасс
пропаганда ужын да комсомольскій
организація быдтомын да юнідомын.

Март 20 лунё вогсіс ВЛКСМ рајкомлён IV-д конференција

Март 20 лунё ВЛКСМ рајкомлён
вогсіс IV конференција. Конферен-
ција выл воісны мед бур стахано-
вец-ударникас, комсомолыс меда-
бур актівистасыс, пропагандистас,
комсоргјас да мукод комсомольскій
актівистас. Со, на пыщкыс бурја-
сыс, кыз Бажуков Сергеј—ұжало
Когыл ворпунктын, ұжало бура
дај нубді ңеграмотнійас да велод-
дан уж, Йүдіна Анна—„Піонер“
колхозса комсомольскій организа-
ціяјас. Ұжало сіјө төлемініцаїн, ста-
лінскій ударник, бура ұжаломыс
унаыс-нін волі премірујтлома, ком-
сомольскій организаціяны лыфы-
сод меда актівній, Пыстына Лы-
дија,—„Соц-ылық“ колхозса КСМ
организаціяыс, ұжало скотвір-
мын, ұжало бура, организаціяны
нубді общественній уж. А сіз-жо
велодчыс, кыз Мартушев Ніко-
лај, сефмој классын мед бур велод-
чыс, нубді общественній ужас
да уна мукодјас.

Бурош 6 час рит. Пархачев юрт
восто конференција. Сіјө вістало
конференцијалыс сорнітан тор,
коди прімітб оғынды.

Конференција боржо презідіум,
мандатній комиссия да секретарі-
ат. Презідіум боржоны ВЛКСМ
Комі Обкомса секретар душін
юртес, Обкоммолса уполномочен

ній Колегов, Ігнатов да Тіхејева
юртјас, Пархачев, Гразных,
Чісталев да мукод юртјас. Став-
сө 9 март.

Та борын Жухын юрт сеті пред-
ложеніе почетній презідіумыс
боржом куна. Кор Жухын юрт віг-
тало Сталін юртлыс ңімсіз завпас
та гораа кыл аплодісментјаслон
да „ура“ горзомјаслон шыјас. Презі-
діумсай кыл душін юртлон
голс: „Мед олас мілан дона да ра-
дејтана великој вожд Сталін, ура
Сталін юртлы“, сек нішта дырна
муніс аплодісментјас да „ура“ гор-
зомјас. Зал ңе уна лондом борын Жухын
юрт лыфыд боржо ңімјас, Кагановіч,
Молотов, Калинін, Ворошилов, Коссов, Чубар, Мікојан,
Андреев, Комінтерна рулевой Фі-
мітров, ВЛКСМ ЦК-са секретар
Косарев, Іспаніјаса компартијас
генеральној секретар Хосе Фіас
да Германіјаса пролетаріатлыс
вожд Тельман юртјас, кодјас
конференција аплодісментјас шы-
улын боржо почетній презідіум.

Перерыв борын Пархачев юрт
вочіс отчотній доклад. Мыж
он конференција март 20-д лунна
рита заседанієс помаліс.

Март 21-д лунё Пархачев юрт
доклад куна заводітчи мунны сор-
ніца.

ВЫІМАТЕЛЬНОЈА да ПЫДА ВЕЛЮДНЫ ВКП(б)
ЦК ПЛЕНУМЛЫС ШУОМЈАССО, ВАЙЮДНЫ
СІЈОС БЫД БОЛЬШЕВІКОР—ТАЩОМ ӨНІ
МЕДВОРЗА МОГ.

(„Правда“ газета передовіїс)

1937-од вога түсов көзі государствен-
ній плаќ юлыс Троїцко-Печорскій раїс-
полком презідіумлён 1937-а во март
10-д лунса шуом

1. Высідны рајон куна 1937-д
во выл юарбөй көзі план 1001,35
ектар, сы пыс: организаціяасы
11 гектар, колхозасы 725,5 гек-
тар, откаолыс овмбасы 30,5
гектар, да труд-посолокјасы
234,35 гектар, культурајас да торја
секторјас куна 1-д да 2-д номера
приложеніејас серті йукомбын.

2. Щоктыны рајзобс быд сікт-
советлы, колхозлы лоббом план
подув выл юарбөй культурајас
көзін 1937-од во март
15 луныс не сорбижык. Тако өт-
шош щоктыны сіктсөветаса юралыс-
асыс юарбөй культурајас
куна көзін план 1937-од вога март
20 лун кежлө быд откаолыс овм-
бас.

3. Щоктыны сіктсөветаса да кол-
хозса юралысасыс—обеспечитны
колхозасын производствоғи
финансов планын вочом да висід-
дом тавоса март 20-д луныс не
сорбижык.

4. Высідны 1937-д во выл ежа-
лентан план 230 гектар, торја сікт-
советаса да секторјас куна 3-д
номера приложеніејас серті йукомбын.

5. Щоктыны сіктсөветаса да кол-
хозасыс обеспечитны бурмбом
көдісін көзім могыс быд колхозын
семениній участокјас торјоддом.
Лоббомы, мыж көдіс выл торјод-
дом участокјаслон ыждаыс коло-
лоны оымы су 12 процент, зор
да 1d куна 13 процент, юарбөй
шош 15 процент, да картофел
куна 14 проц., тајб культурајас тү-
сов көзі площағ діні, торја сікт-
советаса да секторјас куна 4-д но-
мера приложеніејас серті йукомбын.

6. Щоктыны колхозаса юралыс-
асыс торјодны семениній участок-
јас лоббом уло севооборотса ми-
жас вылын арын гірім медбур
плошағс, бура најос вынідны
да обеспечитны колана обработка.
Көдіс участокјас көзім выл торјод-
дны чужанлуи сертіс медбур
көдіс, прроверітны најос 2-3 поб
да весавны югасыс, сещом ногон,
меди 1937-д воин семениній участ-
окјас лоны вылын урожајност
куна обраzeон. Тако өтшош раз-
јаснітын став колхозасы, мыж
семениній участокјас вылыс ід-
пома дамын таңаса ми космомб
віч-штік. Обеспечитны радбөй көзі
план сіктсөветаса куна 8-д номера
приложеніејас серті.

15. Вынідны колхозаса мијас
выл 1937-д воин кујд петкідан
план 56139 дод, да вынід-
дом выл трунда дастан план 2500
тонна белсоветаса куна 9-д
номера приложеніејас серті йукомбын.

16. Щоктыны колхозса предсе-
дателјас да участковой агроном-
јас об обеспечитны кујд колана
ногон відом да ісползутом, відом-
ны мијас выл петкідігін да куј-
дівізаніјас петкідігін сіјос кола-
на ногон течом борса, не ле-
ны кујдс ыкшілі сурд шыблалом
да ми выл петкідом борын куј-
діс не аскадо сујом. Быд кол-
хозын лоббомы мијас выл кујд
петкідом куна фекадиј заданіе-
јас.

17. Вынідны колхозасын чистб
коокомјас гіран план 162 гектар,
сы лыдны воі гіран 100 гектар,
сіктсөветаса куна 10-д номера при-
ложеніејас серті йукомбын.

18. Бостын төдвыл шыбічом
раїсојуз бердса заготоекторын ю-
ралыс Панев юртлы, мыж град-
вын пуктан культурајаслон көдіс
Сыктывкар ыс отгурутім да та-
код өтшош обажітны Панев юр-
тас төдмавны бија местонахож-
деніјес культура көдісіасы.

Раїсполком щокті став сельсо-
ветаса да колхозса председателја-
сас об обеспечитны 1937-д вога тү-
сов көзі государственій план
ставас да сточа олдом піртны да
(Помб відом міст міст бокыс).

1937-од вога түвсов көзә государственное план жылыс Троицко-Печорской
районполком президиумлон 1937-од во март 10-од лунса шуом (ПОМ)

котыртын көзә кадын ужсо бид
колхозын сешом ногон, медым кол-
хозасын стахановской движеније
пактодом подув вылын да колхоз-
жасы да государственное орга-
низаціяласыс технической базас
тырвыј исполнутом подув вылын
шеддены 1937-од воги став куль-
тааслыс урожаиностс юна кы-
рдом.

Щёктыны РајЗО ос да сіктсовет-
жасос котыртын бидлуңа контролъ
бид колхозын да откаолыс овм-
сын түвсов көзә кежлә лоцдом государст-
веннө план олому портом борса.
РИК-са юралыс сөвежис
—НАЗАРОВ
Секретар—ВОРСИНА

1-од ПРИЛОЖЕНИЕ
Мылдин районлди 1937-од вога йаровий көзә план (гектарјасын)

Культурјасын кимјас	Ставыс	Органі- заціялас	Колхоз- жас	Посо- ломјас	Откао- льяс	Колхоз- жас	Сы айдан		
							Мылдин	Покча	Савайар
Яровойјасын көзә план (вога војасса көзәјас төг).	1001,35	11	611,5	234,35	30,5	114			
Чорновойјас	605	2	467,5	117	18,5	—			
Сы пімы: Яровой тобди	27	—	—	11	16	—			
Id	425	—	358,5	51	15,5	—			
Зөр	153	2	98	50	3	—			
Овошце-картушиллойјас	375,35	9	130	110,35	12	114			
Сы пімы: картуш	803,5	9	105	86,5	10	95			
градына пуктасы	69,95	—	25	23,95	2	19			
Мос-ароки	21	—	14	7	—	—			
Оыи кюа турин	20	—	10	10	—	—			

2-од ПРИЛОЖЕНИЕ

Мылдин районлди 1937-од во вылд йаровий көзә план торя секторјас да сіктсөветјас күза (гектарјасын)

Гіктсө- ветјас	шоди	Колхозной сектор			Поселокјас			Откаолыс			Картошкјас				
		Gy	Id	Зөр	Картошкјас	Туркестан	Овощијас	шоди	Gy	Id	Зөр	шоди	Картошкјас	Овощијас	
Мылдин	8	14,5	38,5	35	5,2	7,35	4	—	—	3,5	1	2,5	0,4	36,2	7,4
Покча	2	45	12	12	1,8	2,5	2	—	—	4,5	1,5	3,2	0,6	13,5	2,0
Савайар	—	79	18	22,5	2,0	4,9	—	—	12	36	35	60	5	17,3	7
Подчерье	—	47	9	13	2,2	—	4	15	15	26,5	2	6,65	3	2,5	0,5
Ылышдин	1	55	15,5	16,5	1,84	2	—	—	—	—	—	1,3	0,3	13,8	2,4
Мамыл	—	18	5	6	1	1,25	—	—	—	0,2	—	0,2	0,1	4,1	0,8
Ставыс	11	358,5	98	105	14	25	10	16	51	50	86,5	7	23,95	10	15,53
												10,0	2	95	19

4-од ПРИЛОЖЕНИЕ

Мылдин районлди 1937-од вога торя секторјас да сіктсөветјас күза бурмодом көздом могыс семенинде участокјас тор-
жодом план (гектарјасын).

Гіктсө- ветјас	Колхозной сектор				Поселокјас				Откаолыс				Картошкјас			
	Gy	Id	Зөр	шоди	Карто- шкјас	Gy	Id	Зөр	шоди	Карто- шкјас	Gy	Id	Зөр	шоди	Карто- шкјас	
Мылдин	9,2	14,6	4,7	1,1	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Покча	3,1	5,8	1,5	0,3	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Савайар	4,8	10,1	2,4	—	3,4	6	5	5,5	2	8,5	—	—	—	—	—	—
Подчерье	1,8	6,1	1,1	—	2,2	3	2	2,5	0,5	3,5	—	—	—	—	—	—
Ылышдин	2,8	7,2	1,9	0,2	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мамыл	1,2	2,2	0,6	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ставыс	22,4	46	12,2	1,6	16	9	7	8	2,5	12	—	—	—	—	—	—

5-од ПРИЛОЖЕНИЕ

1937-од воги Мылдин района сіктсөветјасын основнө культурајас-
лон урожаиност секторјас күза (центнерјасын бид гектар вылыс).

С-советјас	Колхозјасын				Поселокјасын				Откаолыс				Картошкјасын			
	Gy	Id	Зөр	шоди	Карто- шкјас	Gy	Id	Зөр	шоди	Карто- шкјас	Gy	Id	Зөр	шоди	Карто- шкјас	
Мылдин	15	16	14	14	155	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Покча	14	15	13	12	150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Савайар	12	13	12	—	140	13	14	13	13	160	—	—	—	—	—	—
Подчерье	11	12	10	—	120	12	11	10	10	110	—	—	—	—	—	—
Ылышдин	12	13	11	10	130	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мамыл	13	14	12	—	140	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ставыс	13,0	14	12	12	140	12,5	13	12	12	140	—	—	—	—	—	—

8-од ПРИЛОЖЕНИЕ
Радбадж көзә план 1937-од во выл-
ло секторјас да сіктсөветјас күза
(гектарјасын)

Гіктсө- ветјас	Колхозной сектор				Поселокјас				Откаолыс				Картошкјас			
Gy	Id	Зөр	шоди	Карто- шкјас	Gy	Id	Зөр	шоди	Карто- шкјас	Gy	Id					